

**Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим
министрлиги
Жалал-Абад мамлекеттик университети**

“КАБЫЛ АЛЫНДЫ”
ЖАМУнун окумуштуулар
кеңеши тарабынан
Протокол №7, 28.04.2017ж

ЖАМУнун ректору, профессор
К. Ж. Усенов
“ 2 ” 2017ж.



**ЖАМУнун
“Социологиялык изилдөө борбору” жөнүндө
ЖОБО**

ЖАМУнун “Социологиялык изилдөө борбору” жөнүндө ЖОБО

1. ЖАМУнун “Социологиялык изилдөө борборунун” жалпы жоболору

1.1. Социологиялык изилдөө борбору мындан ары “Борбор” социологдорду жалпы кызыкчылыктарынын жана максаттарынын негизинде бириктирген илимий жана кесиптик уюм болуп эсептелет жана борбордун жетекчиси ректордун буйругу менен дайындалат.

1.2. “Борбордун” негизги максаттары:

- Жалал-Абад мамлекеттик университетиндеги билим берүү системасынын социалдык абалына социологиялык анализ жүргүзүү жана божомолдоо үчүн илимий изилдөө жүргүзүү;

- Жалал-Абад мамлекеттик университетиндеги билим берүү системасынын социалдык абалы жөнүндө аналитикалык материалдарды даярдоо;
- Кыргызстанда социология илиминин өнүгүшүнө салым кошуу;
- Кыргызстандагы социологдордун илимий байланыштарын бекемдөө;

1.3. “Борбор” Кыргызстандагы Социологиялык коомдук бирикменин мүчөсү болушу, алардын иштерине жана өзүнүн өкүлдөрү аркылуу республикалык илимий конгресстерге, конференцияларга, жана форумдарга катышуусу мүмкүн;

1.4. “Борбордун” дареги – Жалал-Абад шаары Ленин көчөсү 57. ЖАМУ.

1.5. “Борбордун” статусу – жергиликтүү

1.6. “Борбордун” ишмердүүлүк аймагы – Жалал-Абад шаары, Жалал-Абад областы.

2. “Борбордун” милдеттери жана аткарган кызматтары.

2.1. “Борбордун” милдеттери:

- Кыргыз Республикасында социологияны өнүктүрүү, анын теоретикалык деңгээлин, сунуштардын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу;
- социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын практикада натыйжалуу колдонуу;
- Кыргызстандагы социологдор жана социологиялык уюмдар менен илимий байланыштарды жана кызматташууну өнүктүрүү;
- Социологдордун укуктарын жана кесиптик кызыкчылыктарын коргоо;

2.2. “Борбор” өзүнүн милдеттерине ылайык төмөнкү кызматтарды аткарат:

- социологиянын проблемалары боюнча илимий-практикалык конференция, семинарларды, тегерек столдорду жана башка иш-чараларды өткөрүү;
- келишимдик негизде социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн убактылуу илимий коллективди уюштуруу;
- илимий-изилдөө жана практикалык иштерди жүргүзүү
- социологияга байланыштуу жазылган илимий макалаларды, эмгектерди басып чыгарууга, методикалык документтерди жайылтууга көмөк көрсөтүү;
- өзүнүн илимий жана кесиптик милдеттерин аткарууда мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар менен кызматташуу;

3. “Борбордун” мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери:

3.1. “Борбордун” мүчөлөрүнүн укуктары:

- “Борбордун” жетекчилик органын шайлоого жана шайланууга
- “Борбордун” фондундагы илимий-изилдөө, маалыматтык материалдарды илимий максатта колдонууга;
- “Борбор” тарабынан уюштурулган илимий конференцияларга жана башка иш-чараларга катышууга;

3.2. “Борбордун” мүчөлөрүнүн милдеттери:

- “Борбордун” жобосун жана анын жетекчи органынын чечимдерин аткарууга;
- “Борбордун” илимий-иштерине, коомдук ишмердүүлүгүнө катышууга;
- социологиялык изилдөө жүргүзүү мезгилинде объективдүүлүктү жана адептүүлүктү көрсөтүүгө;

3.3. Өздөрүнүн милдеттерин аткарбаган кызматкерлер “Борбордун” мүчөлүгүнүн катарынан чыгарылат

4. “Борбордун” түзүлүшү:

4.1. “Борбордун” жогорку органы болуп жылына бир жолу болуучу чогулуш эсептелет. Кезектеги чогулушту чакыруу, анда каралуучу маселелер эки ай мурда жарыяланат.

4.2. “Борбордун” чогулушу:

- “Борбордун” жобосун бекитип, аны өзгөртүүгө, толуктоого байланыштуу маселелерди чечет.
- социологиялык изилдөөнүн теоретикалык, методологиялык маселелерин талкуулашат.

- “Борбордун” мүчөлөрүн кабыл алууну жана андан чыгарууну чечишет.
- Чечимди ачык же жабык добуш берүү аркылуу көпчүлүк добуш менен кабыл алышат.

4.3. Жетекчи мыйзамдуу түрдө “Борбордун” атынан иш жүргүзө алат жана ал чогулушту башкарат. Бардык документтерге кол койот жана “Борбордун” ишмердүүлүгүнүн жалпы маселелерине жооп берет.

5. “Борбордун” мүлкү жана каржы-чарбалык иштери

5.1. “Борбордун” каражат булагы болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- университеттин бюджетинен бөлүнгөн каражаттар;
- келишимдин негизинде социологиялык изилдөө жүргүзүп берүү үчүн буйрутма берген тараптан алынган каражаттар;
- демөөрчүлөрдөн жана чет өлкөлөрдөн келүүчү каражаттар;

5.2. Келишимдерге, милдеттенмелерге, ишеним каттарына жана каражатка байланыштуу иш кагаздарга “Борбордун” жетекчиси кол коёт.

5.3. Акча каражаттары төмөнкүлөргө сарпталат:

- алдыга коюлган максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууга;
- “Борбордун” иш-чараларын өткөрүүгө байланыштууанын мүчөлөрүнүн иш сапарын (командировка) төлөп берүүгө;
- семинарларды, конференцияларды жана чогулуштарды өткөрүүгө;
- чарбалык- уюштуруучулук керектөөлөргө;

“Борбордун” ишмердүүлүгүнүн токтотулушу анын жоюлуп кетишине байланыштуу болушу мүмкүн.

- “Борбордун” мүчөлөрүн кабыл алууну жана андан чыгарууну чечишет.
- Чечимди ачык же жабык добуш берүү аркылуу көпчүлүк добуш менен кабыл алышат.

4.3. Жетекчи мыйзамдуу түрдө “Борбордун” атынан иш жүргүзө алат жана ал чогулушту башкарат. Бардык документтерге кол койот жана “Борбордун” ишмердүүлүгүнүн жалпы маселелерине жооп берет.

5. “Борбордун” мүлкү жана каржы-чарбалык иштери

5.1. “Борбордун” каражат булагы болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- университеттин бюджетинен бөлүнгөн каражаттар;
- келишимдин негизинде социологиялык изилдөө жүргүзүп берүү үчүн буйрутма берген тараптан алынган каражаттар;
- демөөрчүлөрдөн жана чет өлкөлөрдөн келүүчү каражаттар;

5.2. Келишимдерге, милдеттенмелерге, ишеним каттарына жана каражатка байланыштуу иш кагаздарга “Борбордун” жетекчиси кол коёт.

5.3. Акча каражаттары төмөнкүлөргө сарпталат:

- алдыга коюлган максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууга;
- “Борбордун” иш-чараларын өткөрүүгө байланыштууанын мүчөлөрүнүн иш сапарын (командировка) төлөп берүүгө;
- семинарларды, конференцияларды жана чогулуштарды өткөрүүгө;
- чарбалык- уюштуруучулук керектөөлөргө;

“Борбордун” ишмердүүлүгүнүн токтотулушу анын жоюлуп кетишине байланыштуу болушу мүмкүн.